

# Кыргыз адабияты

(Кыргыз мектептер үчүн)

2012-2013-окуу жылында кыргыз адабиятын кыргыз тилиндеги мектептерде окутуу «Кутбилим» газетасына жарыяланган (01.06. 12) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен окуу планынын, 2011-жылы жарык көргөн жана анын базасында 2012-жылы жаңы окуу жылына карата өркүндөтүлүп чыгарыла турган «Кыргыз адабияты» (5-11-класстар) программасынын негизинде жүргүзүлөт.

## Жаңы окуу планына ылайык «Кыргыз адабияты» предметинен 8-класс боюнча программада болуп өткөн өзгөрүүлөр

Министрлик бекиткен жаңы окуу планы боюнча 8-класста адабият предметине бөлүнгөн мурдагы 102 саат кыскарып, 68 саат болду. Ушуга байланыштуу адабият мугалимдери төмөнкүлөрдү эске алууга тийиш. Азыр темаларга сааттарды бөлүштүрүү төмөндөгүчө ишке ашырылды.

### 8-КЛАСС (68 саат)

Байыркы Орхон-Эне-Сай жазма эстеликтери жөнүндө жалпы маалымат (1 саат).

Күл Тегиндин эстелигиндеги ташка чегилген жазуулар (Кичине жазуу, чоң жазуу) (1 саат).

*Кыргыз элинин оозеки көркөм казынасы*

Жалпы обзор (1 саат).

«Манас» (12 саат)

«Семетей» (10 саат).

«Сейтек» (8 саат).

*Түрк элдеринин орток мурастарынан*

Жусуп Баласагын «Кут алчу билим» (3 саат).

Махмуд Кашкари. «Түрк сөздөрүнүн жыйнагы» (2 саат).

*Уламышка айланган акылман инсандардын мурастарынан*

Асан Кайгы, Токтогул, Кетбука. (1 саат).

*XIX – XX кылымдагы эл ырчыларынын чыгармачылыгы*

Жалпы обзор (1 саат).

Калыгул Бай уулу. «Калыгулдун сөзү», «Санат, насыят, терме ырлары», «Акыр заман» (2 саат).

Арстанбек Буйлаш уулу. «Тар заман» (2 саат).

Токтогул Сатылгановдун ырлары: «Кош, апаке», «Айланган тоонун бүркүтү», «Эңсеген элим, аманбы», «Жаштарга», «Эшмамбет менен учурашуу», «Гүлдөп ал», «Дүнүйө», «Алымкан», «өмүр», «Карылык», «өлүм алдында ырдаганы». Поэмасы: «Кедейкан» (4 саат).

Жеңижок (Өтө Көкө уулу). «Балалык», «Жалгыз тал менен сүйлөшүү», «Аккан суу», «Үй-бүлө», «Ак куржун толо ыр калды» (3 саат).

Барпы Алыкулов. Ырлары: «Ынтымак», «Айт, айт десе», «Күн», «Шамал», «Дүнүйө», «Көз», «Кулмырза менен Аксаткын». Сүйүү лирикалары: «Мөлмөлүм», «Мырзайым», «Буракжан», «Гөзал кыз» (3 саат).

*Чыгыш классикасынан*

Ш.Руставели. «Жолборс терисин жамынган баатыр» (3 саат).

*Сөз өстүрүү, жазуу жумуштары үчүн – 8 саат.*

*Кайталоо үчүн – 2 саат.*

8-класс үчүн ушул бөлүштүрүү жетекчиликке алынат.

### **Адабият мугалимдери август кеңешмесинде талкуулай турган маселелердин болжолдуу тематикалары:**

1. Адабий билим берүүнүн технологиясын жаңылоо – адабиятты окутуунун сапатын көтөрүүнүн фактору катары;
2. Адабият сабагынын окуу китептери, көркөм чыгармалар, көрсөтмө куралдар менен жабдылышы: абалы, милдеттери, келечеги;
3. Адабий чыгарманы үйрөнүү процессинде адептик-ыймандык жана көркөм-эстетикалык тарбиянын биримдигин камсыз кылуунун зарыл милдеттери;
4. Адабиятты окутуунун процессинде окуучулардын моралдык-этикалык жана көркөмдүк-эстетикалык компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу жолдору;
5. Чыгарманын көркөм тексттин окуп үйрөнүү – адабий билим берүүнүн негизи катары;
6. Чыгарманы идеялык-тематикалык талдоону көркөмдүк-эстетикалык талдоо менен айкалыштыруу – адабият сабагынын натыйжалуулугун арттыруунун булагы;
7. Адабият сабагынын методдорун жана формаларын жаңылоо – бүгүнкү адабий билим берүүнүн өктөм муктаждыгы;

8. Адабият сабагы – окуучунун көркөм табитин өстүрүүнүн жана адеп-ахлагын калыптандыруунун, чыңдоонун фактору;
9. Көркөм чыгарманы окутуу процессинде окуучунун сөз маданиятын, оозеки жана жазуу кебин өстүрүүнүн жолдору;
10. Чыгарманы анын өзүнүн тектик спецификасында (в родовой специфике) үйрөнүү – окуучунун адабий-көркөмдүк маданиятын өстүрүүнүн усулдук амалы катары;
11. Класстан тышкары окууну жана класстан тышкары иштерди уюштуруунун инновациялык технологиясы;
12. Адабият сабагында окуучулардын окуу ишмердүүлүгүн камсыз кылуу – алардын адабий компетенттүүлүктөрүн камсыз кылуунун негизи.
13. Көркөм чыгарманы үйрөнүү процессинде окуучуларды патриоттуулукка, мекенчилдикке, достукка тарбиялоонун жолдору;

**2012-2013-окуу жылында 5-11-класстарда «Кыргыз адабияты» предмети боюнча колдонула турган окуу китептери төмөндөгүлөр:**

«Биздин адабият», 5-класстар үчүн, авторлору: Артыкбаев К., Исаков Б.;  
«Биздин адабият», 6-класстар үчүн, авторлору: Сманбаев А., Ишекеев Н.;  
«Кыргыз адабияты», 7-класстар үчүн, авторлору: Алымов Б., Муратов А.;  
«Көркөм сөз өнөрү», 8-класстар үчүн, авторлору: Мусаев С., Исакова Ч.;  
«Кыргыз адабияты», 9-класстар үчүн, автору: Алымов Б.;  
«Кыргыз адабияты», 10-класстар үчүн, авторлору: Асаналиев К., Байгазиев С., Жигитов С., Иманалиев К.;  
«Кыргыз адабияты», 11-класстар үчүн, авторлору: Артыкбаев К., Асаналиев К., Байгазиев С., Иманалиев К., Ишекеев Н., Муратов А.

Булардын ичинен 8-класстар үчүн эки окуу китебин тең колдоно берүүгө болот.

**проф. С.О. Байгазиев**